

“БЕКИТЕМИН”

Жалал-Абад мамлекеттик
университетинин ректору,
техника илимдеринин
доктору, профессор



К.Ж.Усенов

“ 10 05 2017-ж.

**Акунова Айнурғы Рысбековнаның «Азыркы қыргыз тили» курсун
үйрөнүү процессиндеги студенттин өз алдынча таанып-билиүү
ишмердүүлүгүн моделдөө» деген темадагы 13.00.02 – окутуунун жана
тарбиялоонун теориясы менен методикасы (қыргыз тили) адистиги боюнча
педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу
үчүн жазылган диссертациясына карата жетектөөчү илиний мекеменин**

РАСМИЙ ПИКИРИ

1. Изилдөөнүн актуалдуулугу.

«Азыркы қыргыз тили» дисциплинасы педагогикалык жана филологиялык билим берүүчү жогорку окуу жайларынын «Башталгыч билим берүү», «Қыргыз тили жана адабияты» адистиктеринде окутулат. Азыркы эмгек рыногу адисти даярдап жаткан билим берүү мекемелеринен жөн гана кайсы бир денгээлдеги билими бар бүтүрүүчүнү эмес, үзгүлтүксүз жаныланган, жакшыртылган, кенейтилген билимди өз алдынча алыш турууга жөндөмдүү, жаныланууга, өзгөрүүлөргө ылайыкташып өз билимин, көндүм-адаттарынын денгээлин жогорулатып, түзөтүп, жакшырта ала турган, ар тараптуу компетенцияларга ээ ийкемдүү адисти талап кылышп жатат. Ошондуктан, учурда педагог-окумуштуулардын, методисттердин алдында өмүр бою үзгүлтүксүз билим алууга жөндөмдүү адисти даярдоо жана бул маселени чечүү проблемасы курч турат.

Изилдөөнүн актуалдуулугу азыркы учурдагы коомдун социалдык-экономикалык өнүгүүсү талап кылган жогорку окуу жайларында студенттерге сапаттуу кесиптик билим берүү маселесинин курч коюлушу менен, 2012-жылы Кыргызстанда окутуунун кредиттик технологиясы менен катар окутуунун дистанттык формасынын ишке кириши менен да мүнөздөлөт. Себеби, окутуунун бул жаны технологиялары студенттин өз алдынча таанып-билиүү ишмердүүлүгүнө өзгөчө басым жасайт.

Изилдөө иши жогорку окуу жайларында студенттин өз алдынча таанып-билиүү ишмердүүлүгүн өнүктүрүүнүн зарылдыгынан келип чыкты жана төмөнкүдөй жагдайлар менен мүнөздөлгөн:

Бириңчиден, студенттин өз алдынча таанып-билиүү ишмердүүлүгү алардын адис катары калыптанышында жана келечекте адис катары иштеп

кетүүсүндө өзгөчө мааниге ээ болусу бул проблеманын жогорку мектепте билим берүүдөгү дайым көнүл борборунда турушун шарттагандыгынан;

Экинчиден, окутуунун жаны технологияларынын кириши менен дисциплинарды окутуу методикасына да өзгөртүүлөрдүн киришинин зарылдыгынан;

Үчүнчүдөн, студенттин өз алдынча таанып-билиүү ишмердүүлүгүнүн жалпы теориясы, методологиясы иштелип чыкканы менен аталган дисциплиналарынын чегинде толук изилдөө объективисине айланы электигинен;

Төртүнчүдөн, азыркы учурда окутуучу үчүн да, студент үчүн да өз алдынча таанып-билиүү ишмердүүлүгүн калыптандырууга багытталган окуу каражаттарынын жетишсиздигинен ж.б. Булар теманын актуалдуулугун аныктайт.

2. Изилдөөнүн илимий жоболорунун, жыйынтыктарынын жана сунуштардын негизделишинин даражасы.

Диссертацияда иштелип чыккан илимий жоболордун, жалпы жыйынтыктардын жана практикалык сунуштардын негизделишинин даражасы эксперименталдык тажрыйбалык иштердин жалпы жыйынтыктарын статистикалык негизде анализдөө менен камсыз кылышын. Ошону менен бирге философиянын, педагогиканын, психологиянын, кыргыз тилин окутуу методикасынын теориялык жоболорунун изилдөөнүн практикалык аспектилери менен ички өз ара байланыштары ишке ашырылгандыгы диссертацияда баса белгиленген.

Диссертациянын структуралык түзүмү андагы коюлган милдеттерге дал келип, алардын ар биригин чечилиши логикалык ырааттуулукта, удаалаштыкта көрсөтүлгөн. Изилдөө кириш бөлүмдөн, төрт главадан, корутундудан, библиографиядан жана тиркемеден турат, жалпы көлөмү 345 бет, 16 таблица, 5 схема, 43 сүрөт, 341 адабияттардын тизмеси берилген.

Киришүү бөлүмдө диссертант тандалып алышын теманын актуалдуулугу, максат-милдеттери, илимий жаңылыгы, теориялык жана практикалык мааниси, изденүүчүнүн жеке салымы, коргоого коюлуучу негизги жоболор, апробацияланышы тууралуу маалыматтарды берген.

Изилдөөнүн биринчи бөлүмүндө жогорку окуу жайларда «Азыркы кыргыз тилин» окуп-үйрөнүү процессиндеги студенттин өз алдынча таанып-билиүү ишмердүүлүгүн уюштуруунун илимий-методологиялык негиздери, б.а. таанып-билиүү ишмердүүлүгү, студенттин өз алдынча иши, моделдештириүү маселеси, курсу окутуунун тарыхы жана азыркы учурдагы абалы кенири изилдөөгө алынган.

Изилдөөнүн экинчи бөлүмүндө «Азыркы кыргыз тили» курсунда студенттин өз алдынча таанып-билиүү ишмердүүлүгүн уюштуруунун моделдери түзүлүп, окутуунун кредиттик технологиясы жана дистанттык формаларында ишке ашыруунун технологиясы сунушталган.

Изилдөөнүн үчүнчү бөлүмүндө «Азыркы кыргыз тили» курсунун башка дисциплиналар менен уланмалуулук принципте уюштуруулушунун натыйжалуу жолдору аныкталып, ЖОЖго чейинки билим берүү баскычтарында болочок студенттин өз алдынча таанып-билиүү

ишмердүүлүгүн калыптандыруунун жолдору, эне тилин дифференцирлөп окутуунун баскычтары сунушталган.

Иштин төртүнчү бөлүмүндө сунушталган моделдердин практикалык ынгайлуулугун педагогикалык экспериментте текшерилип, иштелип чыккан критерийлердин негизинде майнаптуулугу далилденген.

Корутунду бөлүмдө изилдөө иши боюнча жүргүзүлгөн эксперименталдык жумуштардын жалпы жыйынтыктары, алар боюнча чыккан корутундулар жана практикалык сунуштар айтылган.

Изилдөөнүн акырында илимий-методикалық, педагогикалық жана башка адабияттардын тизмеси берилет. Тиркемеде “Азыркы кыргыз тили” курсун кредиттик жана дистанттык окутууда колдонуу боюнча жумушчу програмалардын, силлабустардын, студенттин өз алдынча иштөөлөрү учун тапшырмалардын улгүлөрү берилген.

Тажрыйбалык-эксперименталдык иштердин мазмуну, натыйжалары, педагогикалык иш-тажрыйбалар жалпылаштырылып, керектүү жыйынтыккорутундулар чыгарылган. Изилдөөдөн алынган жалпы жыйынтыктар бир катар практикалык сунуштарды айтууга негиз болуп берген.

3. Изилдөөнүн илимий жаңылығы жана теориялык мааниси.

- «Азыркы кыргыз тили» курсун окуп-үйрөнүүдөгү студенттердин өз алдынча таанып-билиүү ишмердүүлүгү алгачки жолу илимий-изилдөөнүн объективисине алынып, натыйжада, студенттин курсу өз алдынча таанып-билиүү ишмердүүлүгүнүн моделдери иштелип чыккандыгында. Моделдерди ишке ашыруунун технологиясы педагогикалык экспериментте текшерилип, натыйжалуулугу аныкталгандыгында;
- 550000 – Педагогика багытындағы 550700 – Башталгыч билим берүү адистигинде окутуунун кредиттик технологиясында жана дистанттык формасы боюнча студенттин өз алдынча таанып-билиүү ишмердүүлүгүн уюштурууну камсыз кылуучу «Азыркы кыргыз тили» курсунун мазмуну, формасы, методдору, каражаттары бир системага салынып, жаныртылгандыгында;
- «Азыркы кыргыз тили» курсу боюнча студенттин өз алдынча иштери алгачки жолу педагогикалык-праксиологиялык мамиле аспектисинде иштелип чыккандыгында;
- Адистик компетенцияларды калыптандырууда «Азыркы кыргыз тили» менен «Кыргыз тилинин практикалык курсу», «Кыргыз тилин окутуунун методикасы» дисциплиналарынын өз ара байланышы теориялык жана практикалык жактан негизделди; аталган курстар боюнча жаны муундун окуу-методикалык комплекстери, мультимедиаalyк кошумча окуу каражаттары түзүлгөндүгүндө;
- Кыргыз тилин эне тили катары окутуунун мазмундук жана методикалык жактан өзгөрүшүнө алып келе турган «Сабат ачуу жана сөз үйрөнүү», «Эне тили», «Кыргыз тили» жана «Азыркы кыргыз тили» деген дифференцирленген төрт денгээлдеги жанылануу багыты сунушталгандыгында.

4. Изилдөөнүн практикалык баалуулугу: «Азыркы кыргыз тили» курсун өз алдынча окуп-үйрөнүүнүн моделдери студенттин таанып-билиүү ишмердүүлүгүнүн жакшырышына шарт түзөт; Дисциплиналары башка предметтер менен да айкалыштырып үйрөнүүдө кыргыз тилин окутуучулар жана үйрөнүүчүлөр тарабынан жетекчиликке алынат жана пайдаланылат; Изилдөөнүн жүрүшүндө иштелип чыккан жана сунушталган программалар, окуу китеп, окуу куралдары, методикалык колдонмоловор, мультимедиаалык кошумча окутуу каражаттары, электрондук китептер, интернет сайттары өз алдынча кыргыз тилин окуп-үйрөнүүдө маалыматты ынгайлдуу формада, мезгилде, орунда алууга көмөктөшөт; кыргыз тилин эне тили катары окутуунун натыйжалуулугун жогорулатат жана ЖОЖдогу өтүлүүчү башка дисциплиналар үчүн да иш-тажрыйба катары колдонулгандыгында.

Изденүүчүнүн **жеке салымы** катары мына буларды белгилөөгө болор эле: изилдөөдө коюлган маселелерди чечүү үчүн диссертант тарабынан илимий жана педагогикалык методдордун жыйындысы пайдаланылгандыгын; Теоретикалык денгээлде тарыхый, салыштыруучулук, системалык-логикалык, педагогикалык моделдештириүү жана педагогикалык тажрыйбаны жалпылаштыруу методдору; Эмпирикалык денгээлде сурамжылоо-диагностикалык (анкетирлөө, ангемелешүү, интервью алуу, тестиirlөө), ошондой эле эксперименталдык (изилдөөчүлүк, констатирлөөчү, калыптандыруучу жана жыйынтыктоочу) методдору, логикалык анализдин түрдүү формалары колдонулгандыгын; Изилдөөдө алынган жыйынтыктар статистикалык жактан талдоого алынып, жалпы корутундулар жана сунуштар чыгарылгандыгын ж.б.

5. Авторефераттын диссертациянын мазмуну менен дал келиши.

Диссертация киришүүдөн, төрт глава жана корутундуудан турат. Авторефераттын көлөмү резюмелерди кошпогондо белгиленген талаптан ашкан эмес. Автореферат диссертациянын мазмунун толук чагылдырган. Изилдөөнүн милдеттеринин чечилиши главалар боюнча так көрсөтүлгөн.

Жалпысынан, изилдөө ийгиликтүү иштелген, өз алдынча аткарылган, толук бүткөрүлгөн иш катары оң баага татыктуу. Аталган ийгиликтөр менен кошо **айрым мүчүлүштүктөр** да байкалды, алар:

Биринчиси, изилдөөнүн киришүү бөлүмүндөгү милдеттүү түрдө берилүүчү изденүүчүнүн өздүк салымы диссертацияда көрсөтүлөт да, авторефератта бул бөлүмчө берилбей калган;

Экинчиси, “Азыркы кыргыз тили” курсу көлөмдүү курс болгондуктан анын ар бир бөлүмү боюнча практикалык максатта тиркемелерди көбөйтсө болот эле.

Бирок белгиленген мындай мүчүлүштүктөр принципиалдуу мүнөзгө ээ эмес, алар изилдөөнүн жалпы денгээлин төмөндөтпөйт. Себеби, диссертациянын жыйынтыктары жогорку окуу жайларда “Азыркы кыргыз тили” курсун окутуунун методикасы жаатында окутуунун теориясы менен практикасына олуттуу салым кошо ала турган алгачкы изилдөө болгон.

Акунова Айнура Рысбековнанын «Азыркы кыргыз тили» курсун үйрөнүү процессиндеги студенттин өз алдынча таанып-билиүү

ишимдердүүлүгүн моделдөө» деген темадагы диссертациялык изилдөөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын “Окумуштуулук даражаларды ыйгаруунун тартиби жөнүндөгү” Жобосунун 10-пунктунун талаптарына толук жооп берет. Ал эми изденүүчү Акунова А.Р. 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз тили) адистиги боюнча педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын алууга татыктуу деп эсептейбиз.

Пикир Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы, Кыргыз тили кафедраларынын кеңеитилген жыйынынын отуруумунда 2017-жылдын 10-майында (№16-протокол) талкууланып, бекитилди.

Отурумдун төрайымы,
педагогика илимдеринин
доктору, профессор

Сакиева С.С.



*Педагогика илимдеринин доктору, профессор С.С.Сакиеванын колун
тастыктаймын.*

Жалал-Абад мамлекеттик университетинин
окумуштуу катчысы, п.и.к.

Нусупова Р.С.

